

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Утверждаю»
Директор ИЯиЛ НАН КР
А.А.Акматалиев



« 19 » _____ 2014 г.

ПРОТОКОЛ № 10

заседания экзаменационной комиссии от 16 ноября 2014 г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель: Акматалиев А.А. - д.ф.н., проф. (10.01.01 10.01.09), директор ИЯиЛ НАН КР, академик;
Члены комиссии: Турганбаева Т.К. - д.ф.н., (10.02.00), доц., ст. преп. акад. ун-та им. С.Т. Бокбаева;
Кадырашова Д.К. - к.ф.н., (10.02.00), доц., зав. каф. Госуд-во и ин. ун-та ИЯиЛ НАН КР;
Жамалова Т.З. - к.ф.н., (10.02.00), доц., каф. Госуд-во и ин. ун-та ИЯиЛ НАН КР;
Касымбаева С.С. - ст. преп. нем. ун-та, каф. Госуд-во и ин. ун-та ИЯиЛ НАН КР;
Жоуирова В.А. - преп. акад. ун-та, каф. Госуд-во и ин. ун-та ИЯиЛ НАН КР;

Утверждена приказом ИЯиЛ НАН КР

№ 168/а-3 от « 14 » _____ 2014 г.

СЛУШАЛИ:

Приём кандидатского экзамена по английскому языку
(наименование дисциплины)

Аширов Бейбегт Маманович,
(фамилия, имя, отчество)

На экзамене были заданы следующие вопросы: 1. Из статьи: 'The early development of paleoentomology'.
I. Письменный перевод текста оригинала по специальности р-92 хор.
II. Устное изложение текста из той же статьи р-95 удовл.
III. Устное резюме - удовл.

Постановили: считать что тов. Аширов Б. М. удовлетворительно

Председатель экзаменационной комиссии: Акматалиев А.А.
Члены экзаменационной комиссии: Турганбаева Т.К., Кадырашова Д.К., Жамалова Т.З., Касымбаева С.С., Жоуирова В.А.



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Утверждаю»
Директор ИЯиЛ НАН КР
А.А.Акматалиев



ПРОТОКОЛ № 10

заседания экзаменационной комиссии от 16 ноября 2017 г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель: Алибабаев А.А. - д.ф.н., проф. (10.01.1001.09), директор ИЯиЛ НАН КР, академик;
Члены комиссии: Курманова Т.К. - д.ф.н., (10.01.20), доц. отр. акад. у. о. к.т., АГУ к.и.н.;
Кадырашева Д.К. - к.ф.н., (10.01.20), доц., зав. каф. Тоску-го 6 ш. у., ИЯиЛ НАН КР;
Алибабаева Т.З. - к.ф.н., (10.01.20), доц., каф. Тоску-го 6 ш. у., ИЯиЛ НАН КР;
Касымашева С.С. - ст. преп. к.и.н. у., каф. Тоску-го 6 ш. у., ИЯиЛ НАН КР;
Чокурова В.А. - преп. акад. у., каф. Тоску-го 6 ш. у., ИЯиЛ НАН КР;

Утверждена приказом ИЯиЛ НАН КР

№ 163/а-3 от «14» 11 2017 г.

СЛУШАЛИ:

Приём кандидатского экзамена по английскому языку
(наименование дисциплины)

Алимов Бибигит Маманович,
(фамилия, имя, отчество)

На экзамене были заданы следующие вопросы: из статьи: The early development of paleoecology.

- I. Письменный перевод текста оригинала по специальности р-92 хор.
- II. Устное изложение текста из той книги р-95 урб.
- III. Кавалер устной речи - урб.

Постановили: считать что тов. Алимов Б. М.
выдержал экзамен с оценкой удовлетворительно

Председатель экзаменационной комиссии:
Члены экзаменационной комиссии:

Алибабаев А.А. -
Курманова Т.К. -
Кадырашева Д.К. -
Алибабаева Т.З. -
Касымашева С.С. -
Чокурова В.А. -

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

«Бекитем»
Кыргыз Республикасынын Улуттук
Илимдер Академиясынын Тил
жана Адабият Институтунун
директору А.А. Акматалиев
/мөөрү жана колу коюлган/

19. 12. 2017-ж.

2017-жылдын 16-ноябрындагы экзамендик комиссиянын отурмунун № 10 ПРОТОКОЛУ

КОМИССИЯНЫН КУРАМЫ:

Төрагасы: А.А. Акматалиев - ф.и.д., профессор (10.01.01.10.01.09), Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун директору, академик;

Комиссиянын мүчөлөрү:

Г.К. Жумалиева - ф.и.д, (10.02.20) доцент, Кыргыз Түрк Манас университетинин англис тили жана адабияты бөлүмү;

Д.Ж. Кадыралиева - ф.и.к, (10.02.20), доцент, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын башчысы;

Г.З. Жамашева – ф.и.к, (10.02.20), доценттин милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасы;

С.С. Касмалиева - Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын немец тили сабагы боюнча улук мугалими;

В.А. Назирова - Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын англис тили сабагы боюнча мугалими.

Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун 2017-жылдын 14-ноябрындагы №168/02-3 буйругу менен бекитилген.

УГУШТУ:

Англис тили боюнча кандидаттык экзаменди кабыл алуу
(сабактын аталышы)

Аширов Бейимбет Маманович
(аты-жөнү)

Экзаменде төмөндөгү суроолор берилди: The early Development of Paleo Seismology” макаласынан

- I. Адистиги боюнча түп нускадагы тексттин жазуу жүзүндөгү котормосу p-92, жакшы
- II. Жогоруда аталган китептен оозеки айтып берүү p-95 канааттандыраарлык.


III. Оозеки речинин шыктары – канааттандыраарлык

Бекитилди: жолдош А. Данабаева
экзаменди канааттандыраарлык деген баа менен тапшырды.

Экзамендик комиссиянын төрагасы:
Экзамендик комиссиянын мүчөлөрү:

А.А. Акматалиев /колу коюлган/
Г.К. Жумалиева /колу коюлган/
Д.Ж. Кадыралиева /колу коюлган/
Г.З. Жамашева /колу коюлган/
С.С. Касмалиева /колу коюлган/
В.А. Назирова /колу коюлган/

Перевод с русского языка на кыргызский язык выполнен переводческим агентством «Бипрофи»
Тел: 0776 021 512, 0550 021 512. Переводчик Карабаева Назгул Мамытбековна
Бул документтин орус тилинен кыргыз тилине котормосу «Бипрофи» котормочулук
агенттигинде аткарылды. Тел: 0776 021 512, 0550 021 512. info@biprofi.kg
Котормочу Карабаева Назгул Мамытбековна





Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Байтик-Баатыра, дом 3-4

Пятнадцатое мая две тысячи двадцать четвертого года

Я, **Дербишова Мимоза Темирбековна**, частный нотариус **нотариального округа города Бишкек Кыргызской Республики**, действующий на основании лицензии №791 от **24.09.2019** года, выданной МЮ КР, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Карабаевой Назгул Мамытбековны**, переведившего текст документа с **русского** языка на **кыргызский** язык, которая сделана собственноручно в моем присутствии. Личность переведившего текст данного документа переводчика установлена, дееспособность проверена.

Переводчик предупрежден об ответственности за достоверность перевода и нарушение тайны совершенного нотариального действия.

Зарегистрировано в реестре № **791-2024-0736777**

Взыскано:

Государственной пошлины **50** сом

Услуги правового и технического характера **50** сом

Нотариус



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Дата: 15.05.2024, 21:28:08
ФИО: Дербишова Мимоза Темирбековна
Hash: M117QY3KoZihvcNAQcCo113JCCCNoC

/zqejp/

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү, үй 3-4

Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын он бешинчи майы

Мен, КР ЮМ тарабынан **24.09.2019**-жылы берилген №791 лицензиянын негизинде иш алып барган **Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын нотариалдык округунун** жеке нотариусу **Дербишова Мимоза Темирбековна**, документтин текстин орус тилинен кыргыз тилине которгон котормочу **Карабаева Назгүл Мамытбековнанын** кол тамгасынын аныктыгын жана документке менин көзүмчө кол койгонун тастыктайм. Документтин текстинин котормосун аткарган котормочунун өздүгү такталды, иш-аракетке жөндөмдүүлүгү текшерилди.


Котормочуга котормонун аныктыгы жана аткарылган нотариалдык иш-аракеттин ачыкка чыгарылбашы үчүн жоопкерчилик жөнүндө эскертүү берилди.

№791-2024-0736777 реестринде катталды.

Мамлекеттик алым: 50 сом

Укуктук жана техникалык мүнөздөгү кызматтар: 50 сом

Нотариус /мөөрү жана колу коюлган/



Документке электрондук кол тамга коюлду.
Күнү: 15.05.2024, 21:28:08
Аты-жөнү: Дербишова Мимоза Темирбековна
Наш: /код/



Перевод с русского языка на кыргызский язык выполнен переводческим агентством «Бипрофи»
Bishkek, Kyrgyz Republic
Тел: 0776 021 512, 0550 021 512. Переводчик: Карабаева Назгүл Мамытбековна (021512)
Бул документтин орус тилинен кыргыз тилине которгосу «Бипрофи» котормочулук агенттигинде аткарылды. Тел: 0776 021 512, 0550 021 512
Котормочу Карабаева Назгүл Мамытбековна
biprofi.kg@gmail.com
TIN 02803201610266